

НАСААТЧЫЛЫК ЖОНУНДО ЖОБО

I. ЖАЛЫН ЖОБОЛОР

1.1. Насаатчылык – бул насаатчының томонкүдөй топторлогу адистерге (менинди ар – «жаш адистерге») кесиптик осуш жагынан ар тараптуу жардам жана көлдоо корсогтуу ишмердигиз:

- * педагогикалык билини болсо да, билим берүү мекемелеринде педагог катары иштеген эмгек тажырыбасы топтоло элек жаш адистерге;
- * окуу-тарбия процессинде кошумча жардомга муктаж болгон адистерге (мугалимдерге);
- * мугалимдик кызматка котурлган адистерге аткарған кызмат милдеттерине байда ныштуу окутуу усулдары боюнча кесиптик иш билгилиттерин тереплетүү талан кылыша;
- * билим берүү мекемелеринде педагогикалык эмгек тажырыбасы жок, педагогикалык эмес окуу жайларды бутургондорго,
- * педагогикалык адистиктер боюнча сырттай/дистанциялык жол менен окуп жаткан студенттерге.

Насаатчы – бул предмет жана окутуу усулу жаатында мыкты кесипкой жана инсандык сапаттарга ээ болгон педагог.

1.2. Насаатчылык – жаш адистин педагогикалык ишмердиги учун зарыл иш билгилиттерин өнүктүрүү боюнча насаатчынын тутумдуу, жекече иш жүргүзүшү.

1.3. Насаатчылыктын укуктук негизи болуп Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин ушул жобосу, башка мыйзам жана ченем акыллары саналат.

II. НАСААТЧЫЛЫКТЫН МАКСАТТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

2.1. Насаатчылыктын максаты – жаш адистерге кесиптик такшалуу жагынан жардам, көмөк корсогтуу аркылуу мектептин кадрлар маселесинин чечүүгө оболго түзүү.

2.2. Насаатчылыктын негизги милдеттери:

- * мектеп маданиятына конкүтүрүү, мектеп жамаатынын мыкты салттарын жана адеп ченемдерин өздөштүрүүгө комектошүү;
- * жаш адистердин педагогикалык ишке дилгирлигин ойготуу жана аларды мектепте алып калуу;
- * жаш адистин кесиптик осушун камсыздоо, тапшырылган милдеттерди өз алдынча, сапаттуу аткараруу жөндөмүү өнүктүрүү.

III. НАСААТЧЫЛЫКТЫН УЮШТУРУУУ НЕГИЗДЕРИ

3.1. Насаатчынын талапкерлиги мектептин усулдук биримелеринин (МУБ) жыйындарында көрсөтүлүп, мектеп директорунун окуу-тарбия штери боюнча орун басары менен мақулдашылып, мектеп директорунун буйругу менен бекитилет. Насаатчыны бекитүү жонундо буйрук жаш адисти тийиштүү кызматка дайындоодон эки жуманын ичинде чыгарылат.

3.2. Насаатчылык жагынан жетекчиликти мектеп директорунун окуу-тарбия штери боюнча орун басары жана МУБ башчылары жүргүзүштөт.

3.3. МУБ жетекчиси насаатчыны кесиптик даярдыгы жогорку, усулдук иш жагынан тажырыбалауу, ошондой эле беш жылдан ашуун педагогикалык тажырыбасы бар мугалимдердин ичинен сунуштайды.

3.4. Насаатчы аның өзү жана жаңы адис макул болгон шартта дайындалат. Насаатчы жана адиске үч жыл көз салат.

3.5. Насаатчы томонкүдөй учурларда мектеп директорунуи бүрругу менен алмаштырылат:

- насаатчы жумуштаи бошотулганды;
- жаш адис же насаатчы башка ишке көторулганды;
- насаатчы менен жаш адис психологиялык жактап сыйыша албай калганды;
- насаатчы тартип жөопкерчилигине тартылганды.

3.6. Насаатчынын ишиниң ийгилиги жаш адистин кесиптик осушуно жараша бааланат.

3.7. Ишиниң ийгилиги учүн насаатчы шыктаандыруу тутумунун алкагында сыйланышы мүмкүн.

3.8. Насаатчылардын демилгеси боюнча Насаатчылар көнеши түзүлүшү мүмкүн.

IV. НАСААТЧЫНЫН МИЛДЕТТЕРИ

Насаатчынын төмөнкүдөй милдеттери бар:

- билим берүү жаатындагы мыйзамдардын жана жаш адистин ээлеген кызметина жараша укук-милдеттерин аныктоочу чөнөмдик-укуктук актылардын талаптарын билүү;
- жаш адистин кесиптик ишмердигине тишелүү муктаждыктарын аныктал билүү;
- жыл сайын жаш адис менен биргеликтө анын кесиптик осуш планын иштеп чыгуу; белгилүү мәөнөттө аткарылуузы конкреттүү тапшырмаларды берүү, аткарышына көзөмөл жүргүзүү, керектүү жардамдарды берүү;
- жаш адиске сабакты пландап откөрүүнүн практикалык ықмаларын жана жолдорун ездештүрүү жагынан көмөктөшүү, ишиндеңи күчтүү жана начар жактарын аныктал талдоо жана кемчилиттерин жоюу жолдорун белгилөө;
- жаш адиске мектеп документтерине (календардык, сабактын күнүмдүк, тарбиялык пландарды, окуучулардын оздук иштерин, окуу журналын ж.б.) тишелүү жазууларды жүргүзүүнү үйретүү;
- кызметка киргизүү (мугалимге коолуучу негизги таланттар, ички эмгек тартибинин, эмгекти коргоо жана коопсуздук техникасынын эрежелери менен тааныштыруу);
- жаш адистин ишине байланышкан маселелерди талкуулоого катышуу;
- түзүлгөн планга ылайык иш жүргүзүү, анын аткарылышы тууралуу МУБ жетекчилигине өз убагында билдирип турруу.

V. НАСААТЧЫНЫН УКУКТАРЫ

Насаатчынын төмөнкүдөй укуктары бар:

- сабактарды, класстан тышкаркы иштерди байкап, талдоо;
- жаш адистен оозеки жана жазуу жүзүндөгү жүргүзгөн отчётторун талап кылуу;
- мектеп директорунуи окуу-тарбия иштери боюнча орун басарынын жана МУБ башчысынын макулдугу менен жаш адисти окутуп үйрөтүүгө мектептин башка мугалимдерин да катыштыруу;
- кесиптик ар-намысын жана кадыр-баркын коргоо;
- жаш адис менен иштөөдөн баш тартуу;
- насаатчылык жаатында кесиптик чеберчилигин жогорулаттуу.

VI. ЖАШ АДИСТИН МИЛДЕТТЕРИ

Насаатчы менен биргө иштеген мөгүлдө жаш адистин томонкүдөй милдеттери болот:

- Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жонундо», «Мугалимдин мактый жонуудо» мыйзамдарын, о.з. оз ишмердигин, мектептин түзүмүн, иштөө

- өзгөчөлүктөрүн жана функционалдык мілдептерин анықтоону чесем акылтарын окунұйронуу;
- насаатчы менен иштешүү илавын аткаруу;
- өзүнүн кесиптик чеберчилигин жогорулатуунун үстүндо үзгүлтүксүз иштөө;
- насаатчыдан жаңычыл усулдарды жана иштөө ыкмаларын үйронуу;
- өзүнүн жалпы билим жана маданий деңгээлин оркүндөтүү;
- насаатчы менен бирге иштелип чыккан планга ылайык, оз ишмердиги жөнүнде отчёт берип туруу.

VII. ЖАШ АДИСТИН УКУКТАРЫ

Жаш адистин томонкүдөй укуктары бар:

- насаатчыдан жардам алуу;
- өз ишин жакшыртуу боюнча сунуштарын мектеп жетекчилеринин каросуна койуу;
- кесиптик ар-шамысын жана кадыр-баркын коргоо;
- өз ишине баа берген даттануулар жана башка документтер менен таанышын көрүү, алар боюнча тушундурмо берүү;
- өзүнүн кесиптик чеберчилигин жогорулатуу;
- кесиптик адеп ченемдеринин бузулушуна байланыштуу өзүнүн таламдарын коргоо;
- насаатчы менен иштөөден баш тартуу.

VIII. НАСААТЧЫНЫН ИШИН ЖЕТЕКТӨӨ

8.1. Мектеп директорунун окуу-тарбия иштери боюнча орун басарынын томонкүдөй мілдептери бар:

- жаш адисти мектептин педагогикалык жамаатына тааныштыруу, ага насаатчынын бекитилгендиги жөнүнде буйрукту жарыялоо;
- жаш адистин насаатчы менен биргеликте иштеши үчүн зарыл шарттарды түзүү;
- жаш адис менен насаатчынын откоргон айрым сабактарына жана сабак боюнча класстан тышкаркы иш-чараларына катышуу;
- насаатчылардын жаш адис менен иштешүү планын түзүшүнө усулдук колдоо корсөтүү жана практикалык жардам берүү;
- билим берүү утомудагы насаатчылыкты уюштуруу боюнча алдыңыз тажырыбайны иликтоо, жалпылоо жана жайылтуу.

8.2. Мектептеги усулдук бирикменин жетекчисинин томонкүдөй мілдептери бар:

- усулдук бирикменин отурумунда насаатчынын иш планын карат чыгуу;
- насаатчынын жаш адис менен иштешүүсүнө тутумлуу, ыраттуу колдоо корсөтүп турруу;
- мектептеги усулдук бирикменин отурумунда насаатчынын жана жаш адистин отчётун угуу, алардын тыянактарын мектеп директорунун окуу-тарбия иштери боюнча орун басарына тааныштыруу.

IX. НАСААТЧЫЛЫКТЫ ЖӨНГӨ САЛУУЧУ ДОКУМЕНТТЕР

9.1. Насаатчылыкты жөнгө салуучу документтерге томонкүлор кирет:

- насаатчылык жөнүнде жобо;
- насаатчыга жаш адис бекитилгендиги тууралуу мектеп директорунун бүрүгүү;
- насаатчынын жаш адис менен иштешүү планы;
- насаатчы менен жаш адистин аткарган иши жөнүнде отчётторуу;
- өз ара сабакка жана класстай тышкаркы иштерге катышуу, аларды талдоо жана өзүн-өзү талдоо (ой жүгүрттүү) дептерлери;
- насаатчылык маселелерди каратын педагогикалык көңөштердин, Насаатчылар көңөштинин (эгер бар болсо) отурумдарынын протоколлову.